





**2. Отчеттук жылдын аягына кызматтар / Должности на конец отчетного года**

Кызматтын аталышы / Наименование должности	Саптын коду / Код строки	Бардык кызматтар / Всего должностей		Ээленген кызматтардагы (нетизги жумушу) жеке жактар / Физические лица (основная работа) на занятых	а.и. специализацияга, билимин өркүндөтүүгө из них нуждающиеся в специализации,	Декреттик эс алуудагы алампа / Лица, находящиеся в декретном отпуске
		Штаттык	Ээленген / Занятых			
<b>А</b>	<b>Б</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Дарыгерлер - бардыгы: / Врачи - всего:</b>	<b>1</b>					
а.и. ● башкы дарыгерлер / в.т.ч. главные врачи	2					
● башкы дарыгердин орун басары / заместитель главного врача	3					
● коммуналдык гигиена боюнча дарыгерлер / врачи по коммунальной гигиене	4					
● эмгек гигиенасы боюнча дарыгерлер / врачи по гигиене труда	5					
● тамактандыруу гигиенасы боюнча дарыгерлер / врачи по гигиене питания	6					
● балдар жана өспүрүмдөр гигиенасы боюнча дарыгерлер / врачи по гигиене детей и подростков	7					
● жалпы гигиена боюнча дарыгерлер / врачи по общей гигиене	8					
● радиациялык гигиена боюнча дарыгерлер / врачи по радиационной гигиене	9					
● эпидемиолог дарыгерлер / врачи эпидемиологи	10					
● гигиеналык тарбия боюнча дарыгерлер / врачи по гигиеническому воспитанию	11					
● санитардык-гигиеналык изилдөөлөр боюнча дарыгерлер / врачи по санитарно-гигиеническим исследованиям	12					
● бактериолог-дарыгерлер / врачи-бактериологи	13					
● вирусолог-дарыгерлер / врачи-вирусологи	14					
● паразитолог-дарыгерлер / врачи-паразитологи	15					
● дезинфектолог-дарыгерлер / врачи-дезинфектологи	16					
● иммунолог-дарыгерлер / врачи-иммунологи	17					
● дарыгер-статистиктер / врачи-статистики	18					
● методист-дарыгерлер / врачи-методисты	19					
<b>Жогорку билимдүү башка адистер - бардыгы: / Другие специалисты с высшим образованием - всего:</b>	<b>20</b>					
а.и. ● инженерлер / в.т.ч. инженеры	21					
● биологдор / биологи	22					
● энтомологдор / энтомологи	23					
● химик / радиолог	24					
● юрист / юрист	25					
<b>Орто медициналык адистер - бардыгы: / Средний медицинский персонал - всего:</b>	<b>26</b>					
а.и. ● санитардык дарыгердин жардамчысы / в.т.ч. помощник санитарного врача	27					
● эпидемиологдун, паразитологдун жардамчысы / помощник эпидемиолога, паразитолога	28					
● / техник -дозиметрист	29					
● энтомологдун жардамчысы / помощник энтомолога	30					
● сан.-гиг. лабор-нын лаборанттары / лаборанты сан.-гиг. лабораторий	31					
● бак. лабор-нын лаборанттары / лаборанты бак. лабораторий	32					
● вирус. лабор-нын лаборанттары / лаборанты вирус. лабораторий	33					
● паразитология лаб-риясынын лаборанттары / лаборанты паразитолог. лаб-рий	34					
● дезинфекторлор / дезинфекторы	35					
● инструктор-дезинфекторлор / инструкторы-дезинфекторы	36					
● санитардык агартуу инструкторлору / инструкторы по санпросвету	37					
● медициналык статистиктер / медицинские статистики	38					

**II. АЛДЫН АЛА ЖАСАЛГАН КӨЗӨМӨЛ / ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ НАДЗОР**

Көзөмөлдөгү объекттер / Объекты надзора	Сап коду / Код строки	Жер аягын тандоо боюнча материалдар каралган / Рассмотрено материалов по выбору участка	а.и. четтетилгени / из них отклонено	Капиталдык курулуш объекттердин АПШ сы каралган / Рассмотрено АПУ на строительство к капитальных объектов	а.и. четтетилгени / из них отклонено	Профили өзгөргөн, реконструкцияланган объекттердин АПШсы каралган / Рассмотрено АПУ на реконструкцию, перепрофилирование объектов	а.и. четтетилгени / из них отклонено
А	Б	1	2	3	4	5	6
<b>Бардыгы / Итого</b>	1						
<b>Коммуналдык объекттер - бардыгы / Коммунальные объекты - всего</b>	2						
а.и. жатаканалар, мейманканалар / в т.ч. общежития, гостиницы	3						
коомдук имараттар / общественные здания	4						
суу түтүкчөлөрү / водопроводы	5						
Санаториялар, профилакториялар жана эс алуу жайлары, пансионаттарды, конок үйлөрдү кошкондо / Санатории, профилактории, организации отдыха, включая пансионаты, гостевые дома	6						
дарылоо-алдын алуучу уюмдар / лечпрофорганизации	7						
башка объекттер / прочие	8						
<b>Балдар жана өспүрүмдөр уюмдары – бардыгы / Детские и подростковые организации – всего</b>	9						
а.и. мектепке чейинки балдар уюмдары / в т.ч. детские дошкольные организации	10						
балдар үйлөрү жана мектеп-интернаттар / детские дома и школы-интернаты	11						
жалпы билим берүү уюмдары / общеобразовательные организации	12						
атайын орто окуу жайлары / средние специальные учебные заведения	13						
балдардын ден соолукту чыңдоо уюмдары / детские оздоровительные организации	14						
сыйынуу жайлары (диний) / культовые (религиозные) учреждения	15						
башка объекттер / прочие объекты	16						
<b>Тамак-аш объекттери – бардыгы / Пищевые объекты – всего</b>	17						
а.и. сүттү кайра иштетүүчү ишканалар / из них молокоперерабатывающие предприятия	18						
этти кайра иштетүүчү ишканалар / мясоперерабатывающие предприятия	19						
алкоголдук эмес азыктарын өндүрүчү ишканалар / в т.ч. предприятия по производству без алкогольной продукции	20						
кондитердик цехтер / в т.ч. кондитерские цеха	21						
башка тамак-аш өнөрдүрүш ишканалары / другие предприятия пищевой промышленности	22						
коомдук тамактануу жайлары / объекты общественного питания	23						
базарлар / рынки	24						
соода жайлары / торговли	25						
башка объекттер / прочие объекты	26						

А	Б	1	2	3	4	5	6
<b>Өнөр жай ишканалары - бардыгы / Промышленные предприятия – всего</b>	27						
а.и. кен казып алуу жана кайра иштетүүчү өнөр жай ишканалары / в т.ч. предприятия горнодобывающей и перерабатывающей промышленности	28						
женил өнөр жай ишканалары, тигүү цехтери / предприятия легкой промышленности, швейные цеха	29						
жыгачты кайра иштетүүчү объекттер, жыгач устакана, эмерек ж.б. цехтер / деревоперерабатывающие предприятия, столярные, мебельные и др. цеха	30						
автоунааларды тейлөө ишканалары / предприятия по обслуживанию автотранспорта	31						
электр түйүндөр ишканалары, коммуникациялык тейлөөлөр / предприятия электрических сетей, коммуникационных услуг	32						
металлды кайра иштетүүчү ишкана, металлдан жасалган буюмдар / предприятия по переработке металла, изготовления изделий из металла	33						
башка объекттер / прочие объекты	34						

**III. КЕЗЕКТЕГИ САНИТАРДЫК КӨЗӨМӨЛ / ТЕКУЩИЙ САНИТАРНЫЙ НАДЗОР**  
**1. Колдонулуп жаткан объекттерге көзөмөл / Надзор за действующими объектами**

Көзөмөлдөгү объекттер / Объекты надзора	Сап коду / Код строки	Көзөмөлдөгү объекттердин бардыгы / всего объектов надзора	а.и. текшерилгени / из них обследовано	кооптуу даражадагы көзөмөл объекттери / объекты надзора по степени риска			
				Жогорку/высокий	Орто/средний	Арызбаган/незначительный	
A	Б	1	2	3	4	5	
<b>Бардык мамсанкөзөмөл объекттери / Всего объектов госсаннадзора</b>	1						
<b>Коммуналдык объекттер - бардыгы / Коммунальные объекты - всего</b>	2						
а.и. жатаканалар, мейманканалар / в т.ч. общежития, гостиницы	3						
а. и. жеке менчик / в т.ч. частные	4						
чач-тарачтар / парикмахерские, салоны косметических услуг	5						
мончо, ден соолукту чыңдоо мончо-комплексери, сауналар / бани, банно-оздоровительные комплексы, сауны	6						
а.и. жеке менчик / в т.ч. частные	7						
коомдук имараттар / общественные здания	8						
суу түтүкчөлөрү / водопроводы	9						
коммуналдык / коммунальные	10						
ведомстволук / ведомственные	11						
а.и. айылдык /- в т.ч. сельские	12						
а.и. ИСКАКБ / из них СООППВ	13						
Санаториялар, профилакториялар жана эс алуу жайлары, пансионаттарды, конок үйлөрдү кошкондо / Санатории, профилактории, организации отдыха, включая пансионаты, гостевые дома	14						
а. и. жеке менчик / в т.ч. частные	15						
дарылоо-алдын алуучу уюмдар / лечпрофорганизации	16						
а. и. жеке менчик / в т.ч. частные	17						
Ренген кабинеттер / Рентгеновские кабинеты	18						
а. и. жеке менчик / в т.ч. частные	19						
дары каражаттарын өндүрүүчү дарыканалар / аптеки производящие лекарственные средства	20						
Башка объекттер / прочие объекты	21						
<b>Балдар жана өспүрүмдөр уюмдары – бардыгы / Детские и подростковые организации – всего</b>	22						
а.и. мектепке чейинки балдар уюмдары / в т.ч. детские дошкольные организации	23						
балдар үйлөрү жана мектеп-интернаттар / детские дома и школы-интернаты	24						
жалпы билим берүү уюмдары / общеобразовательные организации	25						
атайын орто окуу жайлары / средние специальные учебные заведения	26						
балдардын ден соолукту чыңдоо уюмдары / детские оздоровительные организации	27						
сыйынуу жайлары (диний) / культовые (религиозные) учреждения	28						
башка объекттер / прочие объекты	29						
<b>Тамак-аш объекттери – бардыгы / Пищевые объекты – всего</b>	30						
а.и. <b>тамак-аш өндүрүш ишканалары: / в т.ч. предприятия пищевой промышленности:</b>	31						
сүттү кайра иштетүүчү ишканалар / из них молокоперерабатывающие предприятия	32						
этти кайра иштетүүчү ишканалар / мясоперерабатывающие предприятия	33						
балыкты кайра иштетүүчү ишканалар / рыбаперерабатывающие предприятия	34						

Сап	а.и. даража кооптуулугу менен текшерилген объекттер/ из них обследовано объектов по степени риска	Текшерүү өрдүн саны/чис	а.и. өткөрүлгөн/ из них проведено
-----	---	-------------------------	-----------------------------------

	Жогорку/ высокий	Орто/ средний	Арзыбаган/ незначительный		Врачтар тарабынан/ врачами	Инструменталдык жана лабораториялык изилдөө жүргүзүлгөн / С Инструментальными и лабораторными исследованиями
Б	6	7	8	9	10	11
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						

Көзөмөлдөгү объекттер

Сап  
Көзөм  
өлдөг  
У  
а.и.  
техн  
из  
них  
об

кооптуу даражадагы  
көзөмөл объекттери /

/ Объекты надзора				объекты надзора по степени риска		
				Жогорку/ высокий	Орто/ средний	Арыбаган/ незначительный
А	Б	1	2	3	4	5
Ун өндүрүүчү ишканалар / Мукомольные предприятия	35					
а.и. унду байытуучу / в т.ч. по обогащению муки	36					
тузду йоддоштуруу цехтери / цеха по йодированию соли	37					
жашылча-жемиштерди кайра иштетүүчү ишканалар / предприятия по переработке фруктов и овощей	38					
а.и. жашылча-жемиштерди шире азыктарын өндүрүү ишканалары / предприятия по производству соковой продукции из фруктов и овощей	39					
алкоголь азыктарын өндүрүү ишканалары / предприятия по производству алкогольной продукции	40					
алкоголдук эмес азыктарын өндүрүү ишканалары / предприятия по производству без алкогольной продукции	41					
таңгакталган ичүүчү сууларды өндүрүү ишканалары / предприятия по производству упакованной питьевой воды	42					
май азыктарын өндүрүү ишканалары / предприятия по производству масложировой продукции	43					
кондитердик цехтер / кондитерские цеха	44					
а.и. кремдүү кондитердик азыктарды чыгарган кондитердик цехтери / в т.ч. кондитерские цеха, вырабатывающие кремовые кондитерские изделия	45					
наабайканалар / пекарни	46					
башка тамак-аш өнөрдүрүш ишканалары / другие предприятия пищевой промышленности	47					
<b>коомдук тамактануу жайлары / объекты общественного питания</b>	48					
а.и. тез-татым тамак-аш тармагы / в т.ч. точки быстрого питания	49					
базарлар / рынки	50					
соода жайлары / торговли	51					
а.и. майда-даана / из них мелкорозничная	52					
балдардын сүт кухнясы / детские молочные кухни	53					
ДПУнун тамак-аш блоктору / пищеблоку в ЛПО	54					
Башка объекттер / прочие объекты	55					
<b>Өнөр жай ишканалары - бардыгы / Промышленные предприятия – всего</b>	56					
а.и. кен казып алуу жана кайра иштетүүчү өнөр жай ишканалары / в т.ч. предприятия горнодобывающей и перерабатывающей промышленности	57					
женил өнөр жай ишканалары, тигүү цехтери / предприятия легкой промышленности, швейные цеха	58					
жыгачты кайра иштетүүчү ишканалар, жыгач устакана, эмерек ж.б. цехтер / деревоперерабатывающие предприятия, столярные, мебельные и др. цеха	59					
май куйуучу станциялар / автозаправочные станции	60					
ТТС, желимдөө, унаа жуугуч пункттары / СТО, пункты вулканизации, автомоек	61					
электр түйүндөр ишканалары, коммуникациялык тейлөөлөр / предприятия электрических сетей, коммуникационных услуг	62					
металлды кайра иштетүүчү ишкана, металлдан жасалган буюмдар / предприятия по переработке металла, изготовления изделий из металла	63					
колдонулгандан кийинки сырьелорду кайра иштетүүчү ишканалар (мунай заттары, пластмассалар, кагаздар ж.б.) / предприятия по переработке вторичного сырья (нефтепродукты, пластмассы, бумаги и др.)	64					
башка объекттер / прочие объекты	65					

Сап коду / Код строки	а.и. даража кооптуулугу менен текшерилген объекттер/ из них обследовано объектов по степени риска			Текшерүүлөрдүн саны/ Число обследований	а.и. өткөрүлгөн/ из них проведено	
	Жогорку/ высокий	Орто/ средний	Арзыбаган/ незначительный		Врачтар тарабынан/ врачами	Инструменталды к жана лабораториялык изилдөө жүргүзүлгөн / С Инструментальн ы-ми и лабораторными исследованиями
Б	6	7	8	9	10	11
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						

**2. Чарбалык-ичүүчү суу менен камсыздоо / Хозяйственно-питьевое водоснабжение**

Ичүүчү суу менен камсыздоо объекттеринин аталыштары / Наименование объектов питьевого водоснабжения	Саптын коду / Код строки	суу түтүкчөлөрдүн саны / Число водопроводов		Санитардык нормаларга жана эрежелерге жооп бербеген суу түтүкчөлөрүнүн саны / Число водопроводов, не отвечающих санитарным нормам и правилам			Изилденген үлгүлөрдүн саны / Число исследованных проб									
		бардыгы / всего	водопроводдорду санитардык кайтаруу зоналары / зоны санитарной охраны	а.и. жок болгондуктан / в т.ч. из-за отсутствия			санитардык-химиялык көрсөткүчтөрү боюнча / по санитарно-химическим показателям					микробиологиялык көрсөткүчтөр боюнча / по микробиологическим показателям				
				тазартуу курулуштарынын керектүү комплекстери / необходимого комплекса очистных сооружений	жугушсуздандыруучу установкалар / обеззараживающих установок	анын ичинде / в том числе					анын ичинде / в том числе					
						бардыгы / всего	гигиеналык нормативдерге жооп бербегени / не отвечает гигиеническим нормативам	хим. изилдөөлөрдүн ичинен пестициддерге изилденгендери / на содержание пестицидов из числа хим. исследований	хим. изилдөөлөрдүн ичинен оор металл. туздарына изилденгендери / на содержание солей тяжелых металлов из числа хим. испл.	бардыгы / всего	гигиеналык нормативдерге жооп бербегени / не отвечает гигиеническим нормативам	бардыгы / всего	аныкталган / выявлено			
бардыгы / всего	гиг. норм. жооп бербегени / не отвечает гиг. норм.	бардыгы / всего	гиг. норм. жооп бербегени / не отвечает гиг. норм.	бардыгы / всего	гиг. норм. жооп бербегени / не отвечает гиг. норм.	бардыгы / всего	гигиеналык нормативдерге жооп бербегени / не отвечает гигиеническим нормативам	бардыгы / всего	аныкталган / выявлено							
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Борбордоштурулган ичүүчү суу менен камсыздоо булактары / Источники централизованной системы водоснабжения	1															
а.и. жер үстүндөгү суу булактарынан / в т.ч. из поверхностных источников	2															
Коммуналдык суу түтүкчөлөр / Коммунальные водопроводы	3															
а.и. жер үстүндөгү суу булактарынан / в т.ч. из поверхностных источников	4															
Ведомстволук суу түтүкчөлөр / Ведомственные водопроводы	5															
а.и. жер үстүндөгү суу булактарынан / в т.ч. из поверхностных источников	6															
а.и. айылдык суу түтүкчөлөрү / в т.ч. сельские водопроводы	7															
а.и. жер үстүндөгү суу булактарынан / в т.ч. из поверхностных источников	8															
а.и. ИСКАКБга өткөрүлүп берилгендер / в т.ч. из них переданные в СОППВ	9															
Борбордоштурулбаган суу менен камсыздоо булактары (кудуктар ж.б.) / Источники децентрализованного водоснабжения (колодцы и т.п.)	10															

**Приложение к таблице 2. Качество воды в водораспределительных сетях**

Көрсөткүчтөрдүн аталышы / Наименование показателей	Саптын коду / Код строки	үлгүлөрдүн саны / Число проб	а.и. гиг. нормативдерге жооп бербегендери / из них не отвечает гиг.
А	Б	1	2
Физикалык-химиялык көрсөткүчтөр / Физико-химические показатели	1		
Микробиологиялык көрсөткүчтөр / Микробиологические показатели	2		
Радиациялык көрсөткүчтөр / Радиационные показатели	3		

**3. Калктын суу колдонгон жерлериндеги суу объекттеринин абалы  
/ Состояние водных объектов в местах водопользования населения**

Суу объекттери / Водные объекты	Саптын коду / Код строки	Агын суулар жана көлмөлөр - бардыгы / Всего водоемов	Агын сууларга, көлмөлөргө куйган ыпылас суулардын саны / Число выпусков сточных вод в водоемы	анын ичинен / из них:				изилденген үлгүлөрдүн саны / число исследованных проб											
				Турмуш-тиричилик жуунду суулары / хозяйственно-бытовых стоков		өндүрүштөн чыккан ыпылас суулары / производственных стоков		санитардык-химиялык көрсөткүчтөрү боюнча / по санитарно-химическим показателям						микробиологиялык көрсөткүчтөр боюнча / по микробиологическим показателям					
				бардыгы / всего	канааттандырарлык эмес тазалоо менен (Экологиялык кызматынын маалыматы боюнча) / с неудовлетворительной очисткой (по данным Экологической службы)	бардыгы / всего	канааттандырбаган тазалоосу менен / с неудовлетворительной очисткой	бардыгы / всего проб	а.и. / в т.ч.						а.и. / в т.ч.				
									анын ичинен гигиеналык нормативдерге жооп бербегени / из них не отвечает гигиеническим нормативам	хим. изилдөөлөрдүн ичинен пестициддерге изилденгендери / на содержание пестицидов из числа исследований	хим. изилдөөлөрдүн ичинен оор металлдарга изилденгендери / на содержание тяжелых металлов из числа хим. исследований	бардыгы	анын ичинен гигиеналык нормативдерге жооп бербегени / из них не	бардыгы	анын ичинен гигиеналык нормативдерге жооп бербегени / из них не	пробалар / проб	анын ичинен гигиеналык нормативдерге жооп бербегени / из них не отвечает гигиеническим нормативам	1 куб. дм. суудагы лакто-оң деп табылган ичеги –карын таякчалары / по содержанию в 1 куб. дм. воды лактоположительных кишеч. палочек	жугуштуу оорулардын / инфекционных
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I категориядагы агын суулар жана көлмөлөр / Водоемы I категории	1																		
II категориядагы агын суулар жана көлмөлөр / Водоемы II категории	2																		
Көлдөр / Озера	3																		

**Приложение к таблице 3**

Аталыштар \ Наименование	Саптын коду / Код строки	Көрсөткүчтөр / Показатели
А	Б	1
Радиоактивдүүлүккө изилденген үлгүлөрдүн саны / Число исследованных проб на радиоактивные вещества	1	
а. и. гигиеналык нормативдерге жооп бербегендери / из них не отвечает гигиеническим нормативным	2	

4. Жер кыртышынын абалынын мүнөздөмөсү / Характеристика состояния почвы

Аталыштары / Наименование	Саптын коду / Код строки	Изилденген үлгүлөр / Исследовано проб								
		химиялык көрсөткүчтөр боюнча / по химическим показателям						бактериялык көрсөткүчтөр боюнча / по бактериальным показателям		патогендик микрофлора бөлүнүп чыккан / выделена патогенная микрофлора
		бардыгы / всего		а.и. / в т.ч. на		оор металлдардын туздары / соли тяжелых металлов		бардыгы / всего	а.и. гигиеналык нормативдерге жооп бербегендери / из них не отвечает гигиен. нормативам	
				пестициддер / пестициды						
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Өндүрүштүк ишканалардын аймагындагы жер кыртышы / Почва на территории промышленных предприятий	1									
Тургундар жашаган аймактардагы жер кыртышы - бардыгы: / Почва в жилой зоне - всего:	2									
а.и. ● балдар уюмдары, балдар аянтчалары / в т.ч. детские организации, детские площадки	3									
● курулуш жүргүзүүгө бөлүнгөн аянттар / площадки, отведенные под строительство	4									
● пляж зонасындагы кум / песок пляжных зон	5									

5. Тутумунда радионуклиддер бар экендигине изилденген үлгүлөрдүн гигиеналык мүнөздөмөсү / Гигиеническая характеристика исследуемых проб на содержание радионуклидов  
Радиометриялык, дозиметриялык изилдөөлөр / Радиометрические, дозиметрические исследования

Изилденип жаткан үлгүлөрдүн аталышы / Наименование исследуемых проб	Сап коду / Код строки	бардыгы: / всего:	а.и. гигиеналык нормативдерге жооп бербегендери / из них не отвечает гигиен. нормативам
А	Б	1	2
Радиометриялык изилдөөлөр / Радиометрические исследования	1		
Тамак-аш азыктары / Пищевые продукты	2		
Курулуш материалдары, сырьё, буюмдар / Строительные материалы, сырьё, изделия	3		
Дозиметриялык изилдөөлөр / Дозиметрические исследования	4		
Киргизилген жүктөр (транспорттук бирдиктер) / Ввозимые грузы (транспортные единицы)	5		
Изилдөөлөрдүн саны / Количество исследований	6		

**6. Полимердик жана синтетикалык материалдардын, алардан жасалган буюмдардын, турмуш-тиричилик химиясынын, парфюмердик-косметикалык каражаттардын, товарлардын санитардык-гигиеналык мүнөздөмөсү / Санитарно-гигиеническая характеристика полимерных и синтетических материалов, изделий из них, товаров бытовой химии и парфюмерно-косметических средств**

Объекттер / Объекты	Сап коду / Код строки	бардыгы: / всего:				а.и. санитардык нормаларга жана гигиеналык талаптарга жооп бербейт / из них не отвечает санитарным нормам и гигиеническим требованиям				
		үлгүлөр / проб		изилдөөлөр / исследований		үлгүлөр / проб		изилдөөлөр / исследований		
		ташылып киргизилген / ввозимой	өндүрүлүп чыгарылган / выпускаемой	ташылып киргизилген / ввозимой	өндүрүлүп чыгарылган / выпускаемой	ташылып киргизилген / ввозимой	өндүрүлүп чыгарылган / выпускаемой	ташылып киргизилген / ввозимой	өндүрүлүп чыгарылган / выпускаемой	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	
Бардыгы: / Всего:	1									
Турмуш-тиричилик химиясынын товарлары / Товары бытовой химии	2									
Парфюмердик косметикалык каражаттар / Парфюмерно-косметические средства	3									
Балдар оюнчуктары / Детские игрушки	4									
Тамак-аш азыктары үчүн колдонууга арналган полимердик материалдар, буюмдар / Полимерные материалы, изделия, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами	5									
Курулуш жана конструкциялык материалдар / Строительные и конструкционные материалы	6									
Текстиль жана жеңил өнөр жай продукциялары / Продукция текстильной и легкой промышленности	7									
Гигиеналык багыттагы буюмдар / Изделия гигиенического назначения	8									
Башкалар / Прочие	9									

**7. Жабык имараттардагы аба жана жумушчу зоналардагы аба чөйрөсүнүн мүнөздөмөсү / Характеристика воздушной среды закрытых помещений и воздуха рабочей зоны**

Объекттер / Объекты	Сап коду / Код строки	Изилденген объекттердин саны / Число обследованных объектов	Лабораториялык изилдөөдөн өткөн объекттердин саны / Число объектов, обследованных лабораторно	Изилденген үлгүлөр: / Исследовано проб на:				ПДК дан ашып кеткен объекттердин саны / Число объектов с превышением ПДК	
				Буулар жана газдар / пары и газы		Чаң жана аэрозолдор / пыль и аэрозоли			
				бардыгы: / всего:	а.и. ПДКдан жогору / из них превышает ПДК	бардыгы: / всего:	а.и. ПДКдан жогору / из них превышает ПДК		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	
Өндүрүштүк ишканалар / Промышленные предприятия	1								
Жабык бөлмөлөрдүн абасы-бардыгы / Воздух закрытых помещений-всего	2								
Коммуналдык объекттер / Коммунальные объекты	3								
Балдар жана өспүрүмдөр уюмдары, ПТУ, УПК ж.б. / Детские и подростковые организации, ПТУ, УПК и др.	4								
Тамак-аш объекттери / Пищевые объекты	5								
Атмосфералык аба / Воздух атмосферный	6								

Прмечание: 8 таблица в приложении









**10. Азык-түлүк сырьесунун жана тамак-аш азыктарынын гигиеналык мүнөздөмөсү**  
**/ Гигиеническая характеристика продовольственного сырья и пищевых продуктов**

Тамак-аш азыктары / Пищевые продукты	Сан кодун / Код строки	Санитардык-химиялык көрсөткүчтөр / Санитарно-химические показатели					
		а.и. уулуу заттар / / в т.ч. токсичные элементы					
		бардыгы всего				а.и. санитардык- гигиеналык нормаларга жооп бербейт / из них не отвечает сан.-гиг. нормам	
		улгулөр / проб	изилдөө / исп.	улгулөр / проб	изилдөө / исп.	улгулөр / проб	изилдөө / исп.
А	Б	21	22	23	24		
Бардыгы: / Всего:	1						
Эт жана канаттуулардын чийки эти / Мясо и птица сырые	2						
Өндүрүштөн иштетүү үчүн даяр эт азыктары / Готовые мясные изделия для промышленной выработки	3						
Жумуртка жана жумуртка азыктары / Яйца и яйцепродукты	4						
Сүт / Молоко	5						
а.и. ингибитордук заттардын бар болушуна / в т.ч. на содержание ингибирующих веществ	6						
Сүт азыктары / Молочные продукты	7						
а.и. мектептерде / в т.ч. в школах	8						
Балык, балык азыктары / Рыба, рыбопродукты	9						
Туз / Соль	10						
а.и. туздун эркин йоду бар экендигине / в т.ч. соль на содержание свободного йода	11						
Өнөр жайында иштелип чыккан балдардын сүт азыктары / Детское питание промышленной выработки	12						
Жашылча, жер-жемиштер, бакча өсүмдүктөрү / Овощи, фрукты, бахчевые	13						
Кондитердик азыктар / Кондитерские изделия	14						
а.и. кремдүүлөрү / в т.ч. кремовые	15						
Алкохолдук ичимдиктер / Напитки алкогольные	16						
Алкохолсуз суусундуктар / Напитки безалкогольные	17						
а.и. улуттук / в т.ч. национальные	18						
бөтөлкөгө куюлган суу / в т.ч. бутилированная вода	19						
Жашылча-жемиштерден иштелип чыккан азыктар / Продукты переработки овощей и фруктов	20						
а.и. мөмө жемиштердин шире азыктары / в т.ч. соковые продукции из фруктов и овощей	21						
Пиво / Пиво	22						
Кулинардык азыктар, даяр азыктар / Кулинарные изделия и готовые блюда	23						
Консервалар / Консервы	24						
Өсүмдүк майлары / Растительные масла	25						
Маргариндер, майонездер / Маргарины, майонезы	26						
Макарон азыктары, акшактар / Макаронные изделия, крупы	27						
Ун / Мука	28						
а.и. темир менен байытылган ун / в т.ч. обогащенная мука на содержание железа	29						
Нан, таттуу нан азыктары / Хлеб и хлебобулочные изделия	30						
ДМК продуктулары / Продукция ДМК	31						
Тамеки жана тамеки заттары / Табак и табачные изделия	32						
Даяр тамактын кубаттуулугуна / Блюда на калорийность	33						
а.и. балдар жана өспүрүмдөр объекттеринен / в т.ч. объектов ГДиП	34						
а.и. мектептерде (сүт, таттуу нандар) / в т.ч. в школах (молоко, булочки)	35						
Витаминдештирилген даяр тамактар / Витаминизированные блюда	36						
Даяр азыктардын ысык иштетүүдөн өткөн сапатын аныктоо / Изделия на качество термической обработки	37						
Биологиялык активдүү кошулмалар / Биологические активные добавки	38						
Башкалар / Прочие	39						



**11. Санитардык-химиялык изилдөөлөр тууралуу маалыматтар  
/ Сведения о санитарно-химических исследованиях**

Изилдөө объекттери / Объекты исследований	Саптын коду / Код строки	Үлгүлөр / Проб	Сан.-гиг. нормативдерге жооп бербегендери / Не отвечают сан.-гиг. нормативам	Изилдөөлөр / Исследований	Сан.-гиг. нормативдерге жооп бербегендери / Не отвечают сан.-гиг. нормативам
А	Б	1	2	3	4
Бардыгы: / Всего:	1				
Суу / Вода	2				
а.и. иче турган / в т.ч. питьевая	3				
бетөлкөгө куюлган / бутилированная	4				
а.и. минералдуу / в т.ч. минеральная	5				
ачык көлмөлөрдөн / открытых водоемов	6				
агып түшкөн кир суулар / сточная	7				
Аба / Воздух	8				
а.и. атмосфералык / в т.ч. атмосферный	9				
жабык имараттарда / закрытых помещений	10				
жумушчу зоналарда / рабочей зоны	11				
Жер кыртышы / Почва	12				
а.и. пляждык зонадагы кум / в т.ч. песок пляжных зон	13				
Тамак-аш азыктары / Пищевые продукты	14				
Тамак-аш кошулмалары / Пищевые добавки	15				
а.и. туз / в т.ч. соль	16				
антибиотиктин калдыктарынын саны/ остаточных количеств антибиотиков	17				
Тамеки жана тамеки буюмдары / Табак и табачные изделия	18				
Турмуш-тиричилик химиялык товарлары / Товары бытовой химии	19				
Парфюмердик-косметикалык каражаттар / Парфюмерно-косметические средства	20				
Балдар оюнчуктары / Детские игрушки	21				
Полимердик материалдар, тамак-аш азыктары үчүн пайдалана турган буюмдар / Полимерные материалы, изделия, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами	22				
Курулуш жана конструкциялык материалдар / Строительные и конструкционные материалы	23				
Текстиль жана жеңил өнөр жай товарлары / Продукция текстильной и легкой промышленности	24				
Гигиенага арналган буюмдар / Изделия гигиенического назначения	25				
Башкалары / Прочие	26				



**IV. Санитардык-эпидемиологиялык экспертиза / Санитарно-эпидемиологическая экспертиза  
Шайкештик жөнүндөгү декларациялардын берилгендиги тууралуу маалыматтар /  
Сведения о выдаче деклараций о соответствии**

Продукциянын аталышы / Наименование продукции	Саптын коду / Код строки	Бажы союзунун техникалык регламенттерине ылайык / На соответствие технических регламентов Таможенного союза	
		Өндүрүлгөн продукцияга берилген шайкештик жөнүндөгү декларациялардын саны / Количество зарегистрированных деклараций о соответствии на производимую продукцию	Сырттан ташып кирилген продукцияга берилген шайкештик жөнүндөгү декларациялардын саны / Количество зарегистрированных деклараций о соответствии на ввозимую продукцию
А	Б	1	2
Ширелер, нектарлар, шире камтыган суусундуктар / Соки, нектары и сокосодержащие напитки	1		
Кондитердик азыктар, а.и. кант / Кондитерские изделия, в.т.ч. сахар	2		
Алкоголь азыктары, а.и. сыра / Алкогольная продукция, в.т.ч. пиво	3		
Жаңы жемиштер жана жашылчалар / Свежие фрукты и овощи	4		
Бал / Мед натуральный	5		
Май азыктары / Масложировая продукция	6		
Бөтөлкөгө куюлган табигый минералдык, табигый ичүүчү жана ашкана суулары / Бутилированные природные минеральные, природные питьевые и столовые воды	7		
Байытылган ун / Обогащенная мука	8		
Йоддолгон тамак-аш тузу / Пищевая йодированная соль	9		
Нан, булочка-нан жана макарон азыктары / Хлеб, хлебобулочные и макаронные изделия	10		
Алкоголсуз суусундуктар / Безалкогольные напитки	11		
Тамак-аш кошумчалары / Пищевые добавки	12		
Балык жана балык азыктары / Рыба и рыбная продукция	13		
Эт жана эт азыктары / Мясо и мясная продукция	14		
Ун-акшак өнөр жай азыктары / Продукты мукомольно-крупяной промышленности	15		
Сүт жана аны кайра иштетүү азыктары / Молоко и продукты его переработки	16		
Тамеки жана тамеки заттары / Табак, табачные изделия	17		
Башка тамак-аш азыктары / Прочие пищевые продукты	18		
<b>Бардык тамак аш-азыктары / Всего пищевая продукция</b>	19		
Жеке коргоо каражаттары / СИЗ	20		
Жеңил өнөр жай өндүрүш продукциялары / Продукция легкой промышленности	21		
Балдар кийимдери жана бут кийимдери / Детская одежда и обувь	22		
Оюнчуктар / Игрушки	23		
Балдар буюмдары (гигиеналык максаттар үчүн буюмдар, идиш аяктар, тиш тазалоо буюмдары) / Детские принадлежности (санитарно-гигиенического назначения, посуда, столовые приборы, соски, щетки зубные)	24		
Упаковка (укупорочные средства) / Тангак (жабуу буюмдары)	25		
Эмерек буюмдары / Мебельная продукция	26		
Жыпар жыттуу косметика заттар / Парфюмерно-косметическая продукция	27		
Башка тамак-аш эмес азыктары / Прочие не пищевые продукты	28		
<b>Бардык тамак-аш эмес азыктары / Всего не пищевые продукты</b>	29		
Бардыгы / Итого (пищевая и непищевая продукция)	30		











**6. Вирустук гепатитке профилактикалык серологиялык изилдөөлөр  
/ Профилактические серологические исследования на вирусные гепатиты**

Контингенттер / Контингенты	Саптын коду / Код строки	Изилденгендер / Обследовано														
		Гепатит А			Гепатит В			Гепатит С			Гепатит D			Гепатит E		
		адам/ лиц	Аныкталгандар /полож.	а.и. биринчи аныкталгандар/ из.них. первые.	адам/ лиц	Аныкталгандар /полож.	а.и. биринчи аныкталгандар	адам/ лиц	Аныкталгандар /полож.	а.и. биринчи аныкталгандар /из.них. первые.	адам/ лиц	Аныкталгандар /полож.	а.и. биринчи аныкталгандар	Адам / лиц	Аныкталгандар /полож	а.и. биринчи аныкталгандар из.них. первые.
Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Бардыгы / Всего	1															
Донорлор / доноры	2															
Жогорку жугуу коркунучтагы медициналык уюмдардын кызматкерлери / Персонал медицинских организаций с высоким риском заражения	3															
Нарко- жана теривендиспансердин контингенти / Контингент нарко- и кожвендиспансера	4															
Жогорку жугуу коркунучтагы медициналык уюмдардын пациенттери / Пациенты мед. организаций с высоким риском заражения	5															
Беременные женщины / Кош бойлуу аялдар	6															
Башкалар / Прочие	7															

**7. Вирусологияда ткандардын культурасын алуу жана культуралардын музейи  
/ Ведение культуры тканей и музея культур в вирусологии**

Кошумча вирусологиялык изилдөөлөр Дополнительные вирусологические исследования	Саптын коду / Код строки	Штаммдардын саны (мл)	Количество штаммов (мл)	Кайра себүү саны / Число пересевов
А	Б	1	2	3
Ткандардын алгачкы культурасы / Первичная культура ткани	1			
Ткандардын кайра өндүрүлгөн культурасы / Перевиваемая культура ткани	2			
Вирустардын музейи / Музей вирусов	3			



**9. Бактериологиялык лабораториялардын иш-аракети / Деятельность бактериологических лабораторий**

Изилдөөлөрдүн аталыштары / Наименование исследований	Саптын коду / Код статусу	Улгулер / Проб (лицо)	Изилдөөлр / Исследов.аний (анализ)	а. и. аныкталгандар / Из них положительных	
				улгулер / проб (лицо)	культура (анализ)
А	Б	1	2	3	4
<b>I. Диагностикалык изилдөөлөр / Диагностические исследования</b>	<b>1</b>				
Копрологиялык изилдөөлөр - бардыгы: / Копрологические исследования - всего:	2				
а.и. шигеллге жана сальмонеллага / в т.ч. на шигеллы и сальмонеллы	3				
УПМге / на УПМ	4	X			
вибриофлорага / на вибриофлору	5				
Канды стерилдүүлүккө изилдөө - бардыгы: / Исследование крови на стерильность - всего:	6				
а.и. гемокультурага, ич келтеге ж.б. сальмонелл / в т.ч. на гемокультуру брюшного тифа, др. сальмонеллезы	7				
менингококко / на менингококк	8				
башка микроорганизмдерге / на другие микроорганизмы	9				
Ич келтеге өт зили (биликультура) / Желчь на брюшной тиф (биликультура)	10				
Ич келтеге заара (уринокультура) / Моча на брюшной тиф (уринокультура)	11				
Мурундан жана алкымдын былжырынан алынган изилдөөлөр - бардыгы: / Исследования слизи из зева и носа - всего:	12				
а.и. кептөөргө / в т.ч. на дифтерию	13				
менингококко (мурун кеңилжээринен) / на менингококк (из носоглотки)	14				
ДПУ стафилококко / на стафилококк ЛПО	15				
башка микроорганизмдерге / на другие микроорганизмы	16				
Көк жөтөлгө, паракоклюшка / Исследования на коклюш, паракоклюш	17				
Жүлүн суусун (СМЖ) изилдөөлөр - бардыгы / Исследования СМЖ - всего	18				
а.и. менингококко / в т.ч. на менингококк	19				
башка микроорганизмдерге / на другие микроорганизмы	20				
Тамак-ашка ууланууну изилдөө / Исследование при пищевом отравлении	21				
Өлүктүн материалын изилдөө / Исследование трупного материала	22				
Антибиотиктерге сезимталдыгын изилдөө / Исследование на чувствительность к антибиотикам	23				
Биосубстраттарга изилдөө (ириң, заара, кақырык ж.б.) / Исследования биосубстратов (гной, моча, мокрота.и. др.)	24				
Видадь реакциясы / Реакция Видаля	25				
Райт реакциясы / Реакция Райта	26				
Хеддельсон реакциясы / Реакция Хеддельсона	27				
РАР, РНГА / РАР, РНГА	28				
бардык серологиялык изилдөөлөр / всего: серологических исследований	29				
Дисбактериозго изилдөө / Исследование на дисбактериоз	30				
Башкалары / Прочие	31				
Эпидбактериология боюнча бардык изилдөөлөр / всего исследований по эпидбактериологии	32				
<b>II. Санитардык-бактериологиялык изилдөөлөр / Санитарно-бактериологические исследование</b>					
Сууну изилдөө / Исследование воды	33				
Тамак-ашты изилдөө / Исследование продуктов	34				
Смывдарды изилдөө / Смывы на условно-патогенную микрофлору	35				
Смывы на БГКП	36				
Абаны изилдөө / Исследование воздуха	37				
Дары формаларын изилдөө / Исследование лекарственных форм	38				
Хирургиялык материалдарды изилдөө / Исследование хирургических материалов	39				
Башкалары / Прочие	40				
Азыктандыруучу чөйрөгө көзөмөл / Контроль питательных сред	41				
Лаборатордук жана аптекалык идиш / Лабораторная и аптечная посуда	42				
Бардык санитардык бактериология боюнча изилдөөлөр / Всего исследований по санитарной бактериологии	43				
Бардыгы / Итого	44				





12. Адамдардагы сальмонеллездун этиологиялык түзүмү тууралуу маалымат / Сведения об этиологической структуре сальмонеллезов у людей

Серовар / Серовар культуры	Саптын коду / Код строки	Бардык оорулуулар / Всего больных		а.и. оорулуулардан / / в т.ч. из больных								а.и. алып жүрүүчүлөрдөн / в т.ч. от носителей из											
				занынан / копрокультуры				канынан / гемокультуры				башкалары (заарасынан, өттөн) / прочие (уринокультуры, биликультуры и др.)				Алып жүрүүчүлөр аныкталды / Выявлено носителей				занынан / копрокультуры			башкалары (заарасынан, өттөн) / прочие (уринокультуры, биликультуры и др.)
		адам / лицо	культурап ар / культур	адам / лицо	культурап ар / культур	адам / лицо	культурап ар / культур	адам / лицо	культурап ар / культур	адам / лицо	культурап ар / культур	адам / лицо	культурап ар / культур	адам / лицо	культурап ар / культур	адам / лицо	культурап ар / культур						
A	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
S. Typhi	1																						
Паратиф В	2																						
S. Typhimurium	3																						
S. Enteritidis	4																						
Прочие	5																						

13. Курч кармоочу ичеги карын ооруларынын этиологиялык түзүмү /  
Этиологическая структура острых кишечных заболеваний

Энтерит, колит, гастроэнтерит, тамак-ашка уулануу инфекцияларындагы этиологиялык агент / Этиологический агент при энтеритах, колитах, гастроэнтеритах, пищевых токсикоинфекциях	Саптын коду / Код строки	бардыгы бөлүнгөн / всего выделено	анын ичинде жашына карата топтордо / в том числе возрастных группах			
			14 жашка чейин / до 14 лет		а.и. 5 жашка чейин / в т.ч. до 5 лет	
			1	2	3	4
A	Б	1	2	3	4	
Бардыгы: / Всего:	1					
<i>Citrobacter</i>	2					
<i>Klebsiella</i>	3					
<i>Enterobacter</i>	4					
<i>Proteus vulgaris</i>	5					
<i>Proteus mirabilis</i>	6					
Энтеропатогенные киш палочки	7					
<i>S. aureus</i>	8					
<i>Pseudomonas</i>	9					
<i>Candida</i>	10					
башкалар / прочие	11					

14. Оорулуулардагы жана оору алып жүрүүчүлөрдөгү  
шигеллездордун этиологиялык түзүмү / Этиологическая  
структура шигеллезов у больных и носителей

Аталыштары /Наименование	Саптын коду/код строки	Адам / лицо		Культуралар / культуры	
		оору алып жүрүүчү/ носитель	оорулуу/ больной	оору алып жүрүүчү/ носитель	оорулуу/ больной
A	Б	1	2	3	4
Бардыгы/Всего	1				
а.и. Sh. Dysenteriae	2				
а.и. Sh. Flexneri	3				
а.и. Sh. <i>Boydii</i>	4				
а.и. Sh. <i>Sonnei</i>	5				













**19. Изилденген ДПУ саны. Стерилизацияга жана дезрастворлордун сапатына көзөмөл  
/ Количество обследованных ЛПО. Контроль стерилизации и качества дезрастворов**

Көзөмөл объекттери / Объекты надзора	Саптын коду / Код строки	Көзөмөлгө алына турган объекттердин саны / Число объектов подлежащих контролю	Аларда өткөрүлгөн изилдөөлөр (саны) / В них проведено обследований (количество)	Стерилизацияга аткарылган / Выполнено на стерильность		а.и. канааттандырарлык эмес / из них неудовлетворительные	Дезрастворлордун химиялык анализи жасалды / Выполнено химических анализов Дезрастворов	а.и. канааттандырарлык эмес / из них неудовлетворительные
				үлгүлөр / проб.	Изилдөөлөр / исследований			
A	Б	1	2	3	4	5	6	7
<b>Мамлекеттик дарылоо алдын алуу уюмдар – бардыгы / Государственные лечебно-профилактические организации – всего</b>	1							
а.и. хирургиялык профилдеги / хирургического профиля	2							
төрөөчү аялдарга медициналык жардам берүүчү уюмдар / родовспомогательные	3							
балдардын / детские	4							
стоматологиялык / стоматологические	5							
стерилизациялык / стерилизационные	6							
ҮДБ процедуралык бөлмөсү / процедурные кабинеты ЦСМ	7							
башка ДПУ / Прочие ЛПО	8							
<b>Мамлекеттик эмес ДПУ / Негосударственные ЛПО – всего</b>	9							
а.и. стоматологиялык борборлор жана кабинеттер / стоматологические центры и кабинеты	10							
Башка ДПУ / Прочие ЛПО	11							

**20. Дарылоо алдын алуу уюмдарына санитардык эпидемиологиялык көзөмөл  
/ Санитарно-эпидемиологический надзор за ЛПО**

Назордук объектилер / Объекты надзора	Сап коду / Код строки	Объект-дин саны / Кол-во объектов	Коркунуч даражасы боюнча объектилер / Объекты по степени риска			Текшерүүлөр жүргүзүлгөн а.и. / Проведено проверок, в т. Ч.		Берилген сан. көрсөтмөлөр / Выданы сан. Предписания
			1	2	3	Комплекстүү план боюнча / Комплексные плановые	Пландан тышкары текшерүүлөр / Внеплановые	
A	Б	1	2	3	4	5	6	7
<b>Мам-к дарылоо алдын алуу уюмдары, а.и. / Гос-е ЛПО, в т.ч.</b>	1							
Көп профилдүү стационарлар / Многопрофильные стационары	2							
Төрөт үйлөр / Родильные дома	3							
Балдар ооруканасы / Детские больницы	4							
Стоматологиялык / Стоматологические	5							
Кургак учуктук / Туберкулезные	6							
Үй-бүлөлүк дарыгерлер борбору / ЦСМ	7							
Фелдшер амбулатордук пункту / ФАП	8							
Башкалар / Другие	9							
<b>Мамлекеттик эмес ДПУ / Негосударственные ЛПО – всего, в.т.ч.</b>	10							
стом-к борборлор ж-а кабинеттер / стом-е центры и кабинеты	11							
Башка ДПУ/ Прочие ЛПО	12							

**21. Өзгөчө кооптуу инфекцияларга бактериологиялык изилдөөлөр / Бактериологические исследования на особо опасные инфекции**

Аталышы Наименование	Сап коду / Код строки	Сибирь жарасы / На сибирскую язву						Бруцеллезго / На бруцеллез						
		адамдардан / от людей		тышкы чөйрө / внешняя среда		Идентификация- лоо / Идентификация		Биопробалар/ Биопробы		Кандан изилдөө / Гемокультура		Идентификациялоо / Идентификация		
		аткарылган / проведён / табылган/ полож.	аткарылган / проведён анал.	табылган/ полож.	Культураны изилдөө / исслед. культур	аныкталды/ подтверждено	Заражено	табылган/ полож.	изилденген / исследовно	чыгарылды / выделенно	культураны изилдөө / исслед. Культур	аныкталды/ подтверждено		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Бардыгы: / Всего:	1													
Диагностикалык / Диагностически	2													
Алдын алуучу / Профилактически	3													

**22. Адамдарды холерага лаборатордук изилдөө / Лабораторные обследования людей на холеру**

Адамдардын контингенти / Контингент людей	Саптын коду / Код строки	Изилденген адамдар / Обследовано лиц			Изилдөөлөр жүргүзүлгөн / Проведено исследований		
		бардыгы / всего	бөлүп чыгарылган культуралар / выделено культур		бардыгы / всего	бөлүп чыгарылган культуралар / выделено культур	
			Vibrio 01	Vibrio non 01		Vibrio 00	Vibrio non 00
А	Б	1	2	3	4	5	6
Бардыгы: / Всего:	1						
диагностикалык / диагностически	2						
<i>а.и. КИКИ оорулары / в т.ч. больные ОКИ</i>	3						
<i>алдын алуучу / профилактически</i>	4						
<i>псих. стационарга түшкөн оорулардан / лица, поступающие в псих. стационары</i>	5						
<i>карылар үйүнө түшкөн адамдар ж.б. / лица, поступающие в дома престарелых и др.</i>	6						
<i>сак саламатсыз мамлекеттерден келген адамдар / лица, прибывшие из неблагополучных стран и др.</i>	7						
<i>идентификациялоо / идентификация</i>	8						

**23. Айлана-чөйрөнү холерага лаборатордук изилдөө /  
Лабораторные обследования окружающей  
среды на холеру**

Айлана-чөйрөнүн объектери / Объектов окружающей среды	Саптын коду / Код строки	Бардыгы / Всего	Бөлүп чыгарылган культурала р / выделено культур		Контр. точк-н изилдөө / Исслед.
			Vibri o 01	Vibri o 01	
			2	3	
А	Б	1	2	3	4
Бардыгы: / Всего:	1				
<i>а.и. дарыялардан, суу сактагычтардан / в т.ч. из рек, водохранилищ</i>	2				
<i>Көлдөрдөн, көлчүк көпмөлөрдөн / озера, прудов</i>	3				
<i>аккан суудан / воды сточной воды</i>	4				
<i>суу түтүгүнөн чыккан суудан / водопроводной воды</i>	5				
<i>идентификациялоо / идентификация</i>	6				





**25. Бруцеллез менен оорулуу адамдар тууралуу маалымат /  
Сведения о больных бруцеллезом людей**

Жаш / Возраста	Саптын коду / Код строки	Каттоодон өткөн ооругандардын саны / Число зарегистрированных больных			
		Курч кармаган бруцеллез / Острый бруцеллез	Курч кармаардын алдындагы бруцеллез / Подострый бруцеллез	Жаныдан аныкталган өнөкөт бруцеллез / Хронический бруцеллез впервые установленный	Бардыгы: / Всего:
А	Б	1	2	3	4
Бардыгы / Всего	1				

**26. Сибирь жарасынын жер кыртышындагы очоктору  
/ Почвенные сибирязвенные очаги**

/ Возраста	Саптын коду / Код строки	Табылды	Курчалды	Бетондолду	Белгиленди
		/ Найдено	/ Огорожено	/ Забетонировано	/ Обозначено
А	Б	1	2	3	4
Бардыгы / Всего	1				

**27. Калктын кене энцефалити менен жабыркашы тууралуу маалымат  
/ Сведения о заболеваемости населения клещевым энцефалитом**

Инфекциянын аталышы / Наименование инфекции	Саптын коду / Код строки	Кене чагуу менен кайрылган адамдардын бардык саны / всего обратились с укусом клещей	Көрсөтүү боюнча кене энцефалитине каршы иммуноглобулин алган адамдардын саны / Кол-во лиц получивших иммуноглобулин против клещевого энцефалита по показаниям	Ооруган адамдардын саны / Кол-во зарегистрированных больных	а.и. / в т.ч.		Кене аркылуу жуккан башка оорулар / другие заболевания, передающиеся через укусов клещей	Өлүмгө учурагандардын саны / Количество лиц с летальным исходом
					Вирустук кене энцефалити (чындыкка жакын учуру) вирусный клещевой энцефалит (вероятный случай)	лабораториялык жол менен тастыкталган/ лабораторно подтвержденные		
А	Б	1	2	3	4	5	6	7
Бардыгы / Всего	1							

**28. Кене энцефалитине каршы вакцинанын, иммуноглобулиндин сарпталышы боюнча жана КВЭге каршы калкты вакцинациалоо тууралуу маалымат / Информация о движении иммуноглобулина, вакцины против клещевого энцефалита и информация о вакцинации населения против КВЭ**

Аталыштары / Наименование	Сап коду/Код строки	Вакцина, дозасында /Вакцина, в дозах					Имуноглобулин, мл /Имуноглобулин, в мл					Вакцинация алуучу адамдардын саны / Количество подлежащих лиц к вакцинации	Жыл ичинде вакцина алган адамдардын саны / Количество лиц получивших вакцинацию в течении года	а.и. / в т.ч.		
		01.01.20__ж. Калдык / Остаток на 01.01.20__г.	Жыл ичинде алынган / Получено в течение года	Жил ичинде сарпталды / Израсходовано в течении года	А.и. жарамдуулук мөөнөтү бүткөндүгүнө байланыштуу эсептен чыгарып ташталганы / Из них списано в связи с истечением срока годности	31.12.20__ж. Калдык / Остаток на 31.12.20__г.	01.01.20__ж. Калдык / Остаток на 01.01.20__г.	Жыл ичинде алынган / Получено в течение года	Жил ичинде сарпталды / Израсходовано в течении года	А.и. жарамдуулук мөөнөтү бүткөндүгүнө байланыштуу эсептен чыгарып ташталганы / Из них списано в связи с истечением срока годности	31.12.20__ж. Калдык / Остаток на 31.12.20__г.			Вакцинация алуучу адамдардын саны / Количество подлежащих лиц к вакцинации	Жыл ичинде вакцина алган адамдардын саны / Количество лиц получивших вакцинацию в течении года	Вакцинациянын бир эмдөөсүн алган адмдардын саны / Кол-во лиц получивших одну прививку вакцинации
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Бардыгы / Всего	1															

Тиркеме: Түшүндүрүү бөлүгүндө бардык вакцина алган калктын тизмесин, канча жолу алгандыгы тууралуу маалыматы жана ревакцинация тууралуу маалыматты толугу менен берүү /  
 Примечание: В пояснительной части написать список всех лиц, получивших вакцинацию, кратность вакцинации и ревакцинации с датами постановки.

**29. Эхинококкоз жана альвеококкоз оорулары тууралуу маалымат / Информация о заболеваемости эхинококкозом и альвеококкозом**

Оорунун аталышы	Саптын коду / Код строки	01.01.20__ ж. башына диспансердик учетто турган оорулардын саны/ / кол-во больных, состоявших на диспансерном учете на 01.01.20__ г.	а. и. диспансердик учёттон жыл ичинде чыгарылганлардын саны/ в т.ч. кол-во лиц, снятых с диспансерного учёта в течение года	жыл ичинде диспансердик учеттон чыккандардын ичинен олгондордун саны	/ кол-во умерших снятых с диспансерного учета в течение года	Отчеттук жыл ичинде №1 отчеттук формага кирген оорулардын саны/ кол-во больных включенных в отчетную ф №1 за отчетный год	Отчеттук жыл ичинде диспансердик каттоого алынган, ооруган адамдардын саны	/ кол-во вновь взятых на диспансерный учет за отчетный год	Консервативтик даарыланып жаткан адамдардын саны	/ кол-во больных, получивших консервативного лечения	отчеттук жылда операция болгон адамдардын рецидивке каршы дарылангандардын саны/кол-во лиц получивших противорецидивную терапию за отчетный год	20__ ж башына бардык диспансердик тизмеде турган адамдардын саны/ всего состоящие на диспансерном учете на начало ____г.
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8			
Бардыгы/ Всего	1					X				X		
Эхинококкозго кумөн болгондордун саны /кол.лиц. с подозрением на эхинококкоз	2					X				X		
Альвеококкозго кумөн болгондордун саны /кол.лиц. с подозрением на альвеококкоз	3					X				X		
Бардыгы/ Всего	4							X				
Такталган бир камералуу эхинококкоз м-н ооругандардын саны/ кол.лиц. подтвержденным диагнозом однокамерного эхинококкоза	5							X				
Такталган көп камералуу (альвеококкоз) м-н ооругандардын саны/ кол.лиц. подтвержденным диагнозом многокамерного альвеококкоза	6							X				
Рецидивтердин бардыгы, а.и./ Всего рецидивов, в.т.ч	7							X				
эхинококкоз	7,1											
альвеококкоз	7,2											

Примечание: 4,5,6 столбец количество лиц после операции

**30. Малярияга изилденген адамдар жөнүндө маалымат  
/ Сведения о количестве обследованных лиц на малярию**

Аталыштары / Наименование	Саптын коду / Код строки	Бардык изилденген адамдардын саны / Всего обследованных лиц	а.и. / в т.ч.				а.и. оору тастыкталган адамдардын саны/ из них положительные	Бардык изилденген препараттардын саны (капын жана жука мазок) / Количество исследованных препаратов (толстый и тонкий мазок)	.а. и. 10% кайра текшерүүгө жөнөтүлгөн препараттын саны / в т.ч. 10% исследованных препаратов отправленные на повторный контроль
			донорлор / доноры	чет жактан келгендер / приезжие	Эпидкерсетме боюнча /по эпидпоказаниям	башкалар /другие			
A	Б	1	2	3	4	5	6	7	8
Бардыгы / Всего	1								

**31. Анофелогендүү көлмөлөрдүн абалын жакшыртуу иш-чаралары боюнча маалымат /  
Информация о мероприятиях по оздоровлению анофелогенных водоемов**

Аталыштары / Наименование	Саптын коду / Код строки	Көлмөлөрдүн саны / Количество водоемов	Аянты, га / Площадь, га
A	Б	1	2
Бардык көлмөлөр / Всего водоемов	1		
Жыл башына карата анофелогендүү көлмөлөрдүн саны / Число анофелогенных водоемов на начало года	2		
Жалпы шалызардын саны (күрүч талаасы) / Всего рисовые чеки	3		
Жыл ичинде тазаланган көлмөлөр / Обработано водоемов в течение года	4		
Гамбузия балыгы коё берилген көлмөлөр / Заселено водоемов рыбой гамбузией	5		
а.и. шалызар (күрүч талаасы) / в т.ч. рисовые чеки	6		
Кургатылган анофелогендүү көлмөлөр / Осушено анофелогенных водоемов	7		
Жылдын аягына анофелогендүү көлмөлөрдүн саны / Число анофелогенных водоемов на конец года	8		







35. Жугуштуу жана паразитардык оорулардын очокторунун учурлары / Случаи очаговости инфекционных и паразитарных заболеваний

Оорулардын аталаштары / Наименования заболеваний	Саптын коду / Код строки	2 учур / 2 случая	3 учур / 3 случая	4 учур / 4 случая	5 учур / 5 случая	ашыгы / более
А	Б	1	2	3	4	5
курч ичеги карын оорулары / ОКИ	1					
бак.далилденген / бак. подтвержденные	2					
бак.далилденген эмес / бак. не подтвержденные	3					
Сальмонеллез / Сальмонеллез	4					
Ич келте / Брюшной тиф	5					
Дизентерия	6					
Кургак учук / Туберкулез	7					
Гепатит А	8					
Гепатит В	9					
Менингит	10					
Эхинококкоз	11					
Кызамык / Корь	12					
Кызылча / Краснуха	13					
Көк жөтөл / Коклюш	14					
Тепки / Паротит эпидемический	15					
Таажы вирус инфекциясы, U07.1 / Коронавирусная инфекция U07.1	16					
Таажы вирус инфекциясы, U07.2 / Коронавирусная инфекция U07.2	17					



## 38. Дератизация

Объектер тобу / Группа объектов	Саптын коду / Код строки	Келишимдердин саны / Кол-во договоров	Иштетилди / Обработано			Кемирүүчүлөрдөн бошотулду / Освобождено от грызунов		Бир жолку өтүнүч боюнча иштетилди / Обработано по разовым заявкам		
			Объекттердин саны / число объектов	Физикалык аянт, миң. м <sup>2</sup> / Физическая площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Оперативдүү аянт, миң. м <sup>2</sup> / Оперативная площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Объекттердин саны / Число объектов	Физикалык аянт, миң. м <sup>2</sup> / Физическая площадь, тыс. м <sup>2</sup>	Объекттердин саны / число объектов	миң. м <sup>2</sup> / тыс. м <sup>2</sup>	га / га
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Бардыгы / Всего	1									
а.и. тамак-аш / в т.ч пищевые	2									
балдар / детские	3									
дарылоо / лечебные	4									
турак жай / жилые	5									
башка объекттер / другие объекты	6									
өзүмдүк үйлөр жана квартиралар / частные дома и квартиры	7	X	X	X	X	X	X			X
ачык аянттар / открытые станции	8	X	X	X	X	X	X		X	

**VI. ГИГИЕНАЛЫК ИШ БОЮНЧА КАЛКТЫ ОКУТУУ / РАБОТА ПО ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ**

**1. Гигиеналык даярдык боюнча курстук иштер / Курсовая работа по гигиенической подготовке**

Окугандардын топтору / Группы обучающихся	Саптын коду / Код строки	Иштей тургандар - бардыгы / Кол-во работающих - всего	Окуй тургандар / Подлежало обучению	Агардын ичинен окугандар / Из них обучено	Окуулардын саны Количество проведенных занятий
A	Б	1	2	3	4
Бардыгы / всего	1				
а.и. тамак-аш азыктарын өндүрүү ишканаларында иштегендер / из них работники пищевой промышленности	2				
коомдук тамак-аш жайларында иштегендер / работники предприятий общественного питания	3				
тамак-аш азыктарын сатуу тармагында иштегендер / работники в сфере реализации продуктов питания	4				
коммуналдык-тиричилик уюмдарынын жумушчулары / работники коммунально-бытовых предприятий	5				
курулуш, транспорт, өнөр жай ишканаларынын жумушчулары / рабочие промышленных предприятий, строительства, транспорта	6				
балдардын мектепке чейинки уюмдарынын, мектеп алдындагы лагерлеринин жана башка жайкы эс алуу, ден соолукту чыңдоо балдар уюмдарынын кызматкерлери / работники детских дошкольных организаций, пришкольных лагерей и других летних оздоровительных детских организаций	7				
мектептердин, АООЖ жайларынын административдик-чарбалык персоналдары, ж.б. / административно-хозяйственный персонал школ, ССУЗ, и другие.	8				
айылдык комитеттердин кызматкерлери / работники сельских комитетов	9				
жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу уюмдарынын өкүлдөрү / представители местного самоуправления	10				

**2. Массалык иштер / Массовая работа**

Массалык санитардык агартуу иш-чаралары / Массовые санитарно-просветительные мероприятия	Саптын коду / Код строки	Лекциялар / Пеклими	Чыгып сүйлөө / Выступления				Семинарлар / Семинары
			Радио / радио	ТВ / ТВ	Мезгили менен чыгуучу басма / периодическая печать		
A	Б	1	2	3	4	5	
Бардык өткөрүлгөн иш-чаралар / всего проведено мероприятий	1						
а.и. мамэпидкөзөмөл суроолору боюнча / в т.ч. по вопросам госэпиднадзора	2						
Мамсанкөзөмөл боюнча / Госсаннадзора	3						
а.и. тамактуунун гигиенасы / в т.ч. гигиена питания	4						
эмгек гигиенасы / гигиена труда	5						
коммуналдык гигиена / коммунальная гигиена	6						
балдар жана өспүрүмдөр гигиенасы / гигиена детей и подростков	7						
башкалар / прочие	8						



**VIII. НЕГИЗГИ ЧЕНЕМ ЖАБДУУЛАРЫ МЕНЕН КАМСЫЗ БОЛУУ  
/ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ОСНОВНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЗМЕРЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЕМ**

Жабдуулардын түрлөрү / Виды оборудования	Саптын коду / Код строки	бардыгы / всего	Стационардык / Стационарные		Көчүп жүрүүчү / Подвижные	
			а.и. иштеген абалда болгондору / из них находится в рабочем состоянии	а.и. иштебеген абалда болгондору / из них находится в не рабочем состоянии	а.и. иштеген абалда болгондору / из них находится в рабочем состоянии	а.и. иштебеген абалда болгондору / из них находится в не рабочем состоянии
A	Б	1	2	3	4	5
Дезинфекция камералары – бардыгы / Дезинфекционные камеры - всего	1					
а.и. буу менен иштөөчү / в т.ч. паровые	2					
бууформалиндик / пароформалиновые	3					
Дезинфекциялык-душ установкалары / Дезинфекционно- душевые установки	4					
Комплекттүү лабораториялар / Комплектные лаборатории	5					
Автолабораториялар / Автолаборатории	6					

Примечание: при заполнении указывать камеры ЦПЗиГСЭН без ЛПО.

**IX. НЕГИЗГИ ЧЕНЕМ ЖАБДУУЛАРЫ МЕНЕН КАМСЫЗ БОЛУУ  
/ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ОСНОВНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЗМЕРЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЕМ**

Жабдуулардын түрлөрү / Виды оборудования	Саптын коду / Код строки	Бардыгы / Всего	а.и. иштеген абалдагысы / из них в исправном состоянии	а.и. жараксыз / из них в не исправном состоянии
A	Б	1	2	3
Шумомерлер / Шумомеры	1			
Хроматографтар / Хроматографы	2			
Поляррографтар / Поляррографы	3			
фотоэлектроколориметрлер / Фотоэлектроколлометры	4			
Иономерлер / Иономеры	5			
Спектрофотометрлер / Спектрофотометры	6			
Микроскоптор – бардыгы / Микроскопы всего	7			
а.и.люминисценттик / в т.ч. люминисцентные	8			
Автоклавдар / Автоклавы	9			
электр тааларын аныктоочу приборлор / Приборы по определению электромагнитных полей	10			
Компьютерлер / Компьютеры	11			
Термостаттар / Термостаты	12			
Аналитикалык таразалар / Весы аналитические	13			
Техникалык таразалар / Весы технические	14			
Кургаткыч шкафтар / Сушильные шкафы	15			
Люксметрлер / Люксметры	16			
Суунун сапатын аныктоо боюнча экспресс лабораториялар / Экспресс лаборатории по определению показателей качества воды	17			
Тамак-аштын гигиенасын аныктоо боюнча экспресс лабораториялар / Экспресс лаборатории по качеству пищевых продуктов	18			
Коопсуздук биологиялык бокстор / Боксы биологической безопасности	19			

**X. ТРАНСПОРТТУК КАРАЖАТТАР МЕНЕН КАМСЫЗ БОЛУШУ  
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ**

Транспорттук каражат / Транспортные средства	Саптын коду / Код строки	Бардыгы / Всего	а.и. иштеген абалдагысы / из них в исправном состоянии	а.и. иштебеген абалдагысы / из них в не исправном состоянии	а.и. эсептен чыгарууга тийиштүүлөрү / в том числе подлежащие списанию
А	Б	1	2	3	4
Автомашиналар – бардыгы / Автомашины – всего	1				
а.и. жугуштуу оорулуу адамдарды эвакуация кылуу үчүн жана акыркы дезинфекция жасоо үчүн / Из них для эвакуации инфекционных больных и проведения заключительной дезинфекции	2				
Профилактикалык дезинфекция, дезинсекция жана дератизация үчүн / Для профилактической дезинфекции, дезинсекции и дератизации	3				
Оперативдүү иштер үчүн / Для оперативной работы	4				
Транспорттун башка түрлөрү (жазып коюңуз) / Другие виды транспорта (вписать)	5				

ЖЫЛДЫК ОТЧЕТТУК №18 ФОРМАСЫНА КОШУМЧА САЛЫНГАН БАРАКТАРДЫН ТИЗМЕСИ  
Ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун  
(дезинфекциялык станциясынын) ишмердүүлүгү

ПЕРЕЧЕНЬ ВКЛАДЫШЕЙ К ГОДОВОЙ ОТЧЕТНОЙ ФОРМЕ № 18

Отчет о работе Центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора (дезинфекционной станции).

- № 1 Область боюнча кызматтын иш-аракетин координациялоо милдети жүктөлгөн РАОАА МСЭКБ уюштуруу-услугу иштеринин жана практикалык ишмердүүлүгүнүн жана райондук, район аралык, шаардык алкактагы ОАА МСЭКБ, ошондой эле профилдүү бөлүмдөрдүн иштеринин өз-өзүнчө маалыматтары. / Сведения об организационно-методической работе и практической деятельности МЦПЗиГСЭН с ФКДСО и ЦПЗиГСЭН в разрезе районных, межрайонных, городских ЦПЗиГСЭН, а также отдельно по профильным подразделениям.
- № 2 Отчеттук жылдын аягына карата ОАА МСЭКБ врачтарынын, орто медкызматкерлеринин жана башка адистеринин контролдук тизмеси / Контрольные списки на врачей, средних медицинских работников и других специалистов ЦПЗиГСЭН на конец отчетного года.
- № 3 Суу менен камсыздоо / Водоснабжение.
- № 4 Ичүүчү сууну лабораториялык изилдөө / Лабораторное исследование питьевой воды.
- № 5 Калктын борборлоштурулган суу менен камсыздоо системалары менен жабдылышы / Обеспеченность населения водой из централизованных систем водоснабжения.
- № 6 Мончолор тууралуу маалымат / Сведения по баням.
- № 7 Мончолордун санитардык-техникалык абалы / Санитарно-техническая состояние бань.
- № 8 Чач-тарачтар / Парикмахерские.
- № 9 Сүт заводдорунун сүт азыктарына (ассортиментке жараша) бактериологиялык изилдөөлөрдүн көрсөткүчү / Бактериологические показатели молочной продукции (по ассортименту) молокозаводов.
- № 10 Сүттү кайра иштетүүчү ишканалардын санитардык мүнөздөмөсү / Санитарная характеристика молокоперерабатывающих предприятий.
- № 11 Этти кайра иштетүүчү ишканалардын санитардык мүнөздөмөсү (эт комбинаттары жана эт цехтери өз-өзүнчө) / Санитарная характеристика мясоперерабатывающих предприятий (мясокомбинаты и колбасные цеха отдельно).
- № 12 Коомдук тамактануу уюмдарынын санитардык мүнөздөмөсү / Санитарная характеристика предприятий общественного питания.
- № 13 Азык-түлүк соода жайларынын санитардык мүнөздөмөсү / Санитарная характеристика предприятий продовольственной торговли.
- № 14 Шире азыктарын өндүрүү боюнча ишканалардын санитардык-техникалык мүнөздөмөсү / Санитарно-техническая характеристика предприятий по производству соков.
- № 15 Алкоголсуз суусундуктарды өндүрүүчү ишканалардын санитардык-техникалык мүнөздөмөсү / Санитарно-техническая характеристика предприятий по производству безалкогольных напитков.
- № 16 Алкоголь ичимдиктерин өндүрүүчү ишканалардын санитардык-техникалык мүнөздөмөсү / Санитарно-техническая характеристика предприятий по производству алкогольных напитков.
- № 17 Май азыктарын өндүрүүчү ишканалардын санитардык-техникалык мүнөздөмөсү / Санитарно-техническая характеристика предприятий по производству масложировой продукции.
- № 18 Балдардын сүт кухнясынын санитардык мүнөздөмөсү / Санитарная характеристика детской молочной кухни.
- № 19 Тамак-аш өндүрүштөрүнүн санитардык мүнөздөмөсү, а.и. унду байытуучу тегирмендер жана тузду йоддоштуруучу цехтер / Санитарная характеристика пищевой промышленности, в т.ч. мелькомбинатов и цехов по йодированию соли.
- № 20 Креми бар кондитердик азыктарды даярдоочу кондитердик цехтердин санитардык мүнөздөмөсү / Санитарная характеристика кондитерских цехов, вырабатывающих кремовые кондитерские изделия.
- № 21 Азык-түлүк базарларынын санитардык мүнөздөмөсү / Санитарная характеристика продовольственных рынков.
- № 22 Жашылча-жемиш жана бакча өсүмдүктөрүндө нитраттардын бар экендигине жасалган лаборатордук контролдун жыйынтыгы / Результаты лабораторного контроля за содержанием нитратов в овощебахчевых культурах.
- № 23 Минералдык сууларды куюучу цехтердин санитардык-техникалык мүнөздөмөсү / Санитарно-техническая характеристика цехов по разливу минеральных вод.
- № 24 Жалпы билим берүү уюмдарынын санитардык-техникалык мүнөздөмөсү / Санитарно-техническая характеристика общеобразовательных организаций.
- № 25 Мектепке чейинки уюмдардын санитардык-техникалык мүнөздөмөсү / Санитарно-техническая характеристика детских дошкольных организаций.
- № 26 Балдардын ден соолугун чыңдоо уюмдарынын сантехникалык мүнөздөмөсү / Санитарно-техническая характеристика детских оздоровительных организаций.
- № 27 Мектеп-интернаттарынын, балдар үйлөрүнүн сантехникалык мүнөздөмөсү / Санитарно-техническая характеристика школ - интернатов и детских домов.

- № 28 Балдар санаторийлеринин санитардык-техникалык мүнөздөмөсү / Санитарно-техническая характеристика детских санаториев.
- № 29 Мектеп окуучуларынын тереңдетилген медициналык кароолорунун жыйынтыктары / Результаты углубленных медицинских осмотров школьников.
- № 30 Мектепке чейинки балдар уюмдарындагы балдардын тереңдетилген медициналык кароолорунун жыйынтыктары / Результаты углубленных медицинских осмотров детей ДДО.
- № 31 Жалпы окуу жайларынын, мектеп-интернаттарынын, балдар үйүнүн окуучуларынын жугуштуу оорулар менен ооругандыгынын салыштырма көрсөткүчтөрү / Сравнительные данные инфекционной заболеваемости учащихся общеобразовательных организаций, школ-интернатов, детских домов.
- № 32 Атайын орто окуу жайларынын (АООЖ) окуучуларынын тереңдетилген медициналык кароолорунун жыйынтыктары / Результаты углубленных медицинских осмотров учащихся ССУЗов.
- № 33 АООЖ жайларынын санитардык-техникалык мүнөздөмөсү / Санитарно-техническая характеристика ССУЗов.
- № 34 Табынуу, сыйынуу (диний) уюмдарынын санитардык-техникалык мүнөздөмөсү / Санитарно-техническая характеристика культовых (религиозных) организаций.
- № 35 Балдар жана өспүрүмдөр гигиенасы бөлүгү боюнча лаборатордук контроль / Лабораторный контроль по разделу ГДиП.
- № 36 Эмгекчилерди медико-санитардык кызмат менен камсыз кылуу (КР Өкмөтүнүн 16.05.2011-ж. № 225 токтому) / Медико-санитарное обеспечение трудящихся (ПП КР №225 от 16.05.2011).
- № 37 Иштеп жаткан механикалык устаналардын санитардык-техникалык мүнөздөмөсү / Санитарно-техническая характеристика действующих механических мастерских.
- № 38 Тамеки өстүрүүчүлөрдү медико-гигиеналык жактан камсыз кылуу / Санитарно-техническое обеспечение табаководов.
- № 39 Иммунология / Иммунология.
- № 40 Бакпрепараттардын жылышы тууралуу отчет / Отчет о движении бакпрепаратов.
- № 41 Балдардын өлүмүнүн анализи / Анализ детской смертности.
- № 42 Радиологиялык кызматтын маалыматтары / Данные радиологической службы.
- № 43 Дезстанциялардын жана дезбөлүмдөрдүн иши / Работа дезстанций и дезотделов.
- № 44 Автотранспортту каржылоо / Финансирование автотранспорта.
- № 45 Ар бир КР ТР жана ЕАЭС ТР талаптарын аткаруу боюнча таблица түрүндө маалымат / Информация по выполнение требований ТР КР и ТР ЕАЭС по каждому ТР в виде таблицы.
- № 46 Объектерди текшерүүнүн түрлөрү жана кооптуулук даражасына жараша кезектеги санитардык көзөмөлдөө / Текущий санитарный надзор в разрезе видов проверок и степени риска.
- № 47 ХАССП принциптеринин негизинде тамак-аш азыктарынын коопсуздугун киргизүү боюнча иш-чаралары / Работа по внедрению СМББП, основанных на принципах ХАССП.
- № 48 Дарылоо, алдын алуу уюмдарынын санитардык-техникалык мүнөздөмөсү / Санитарно-техническая характеристика лечебно-профилактических организаций.
- № 49 Саламаттык сактоо уюмдарында медициналык калдыктарды башкаруу / Управление медицинскими отходами в организациях здравоохранения.
- № 50 Курч профессионалдык оруулар (уулануулар) / Острые профессиональные заболевания (отравления).
- № 51 Эпидемиологиялык маалда тобокел топтору жана сасык тумоого каршы алдын алуу эмдөө менен камтуу / Группы риска и охват профилактической вакцинацией против гриппа в эпидсезон.